

# БИЗ ЭНЕЛЕРГЕ МЭЭРИМДҮҮЛҮК МЕНЕН МАМИЛЕ ЖАСОО ПРИНЦИПТЕРИН КАРМАНАБЫЗ



## БИЗ КОЛДОЙБУЗ:

1. аялга психологиялык жана физикалык колдоо көрсөтүү үчүн төрөт процессине жакындарынын катышуусун. Сапаттуу акушердик жардамды камсыздайбыз
2. төрөт учурунда тамактанууну жана суусундук ичүүнү
3. төрөттүн оорусун дарысыз ыкмалар менен басаңдатууну
4. аялдын эркин кыймылдашын жана төрөп жаткан учурда каалаган абалды тандоосун. Медициналык көрсөтмөлөр боюнча өзгөчө учурларда оптималдуу варианттарды сунуштайбыз
5. бардык энелерге, алардын ичинде оорулуу же ара төрөлгөн, же тубаса кемтиктери бар балдары менен энелерге жакындарынын эркин каттап туруусун жана эмчек эмизүүнү жана энелердин өздөрүнүн ымыркайларына камкордук көрүүсүн
6. илимий жактан негизделген гана процедураларды колдонууну
7. үй-бүлөлүк медицина борборлору, төрөткө көмөктөшүү боюнча адистештирилген уюмдар жана энеликти колдоо топтору менен кызматташууну